

“КАРАЛДЫ”  
ИТЭИнин  
Окумуштуулар кенешинин  
№ 23/11-протоколу  
29-июнь 2023-ж.

«БЕКТЕМ»  
ИТЭИнин ректору  
Д.И.К., доцент  
Барпыбаев Т.Р.



2023-ж.

Инновациялык технологиялар жана энергетика институту  
“Эң мыкты тайпа” мелдешинин  
ЖОБОСУ

1. Жобо ИТЭИнин Окумуштуулар кенешинин 29.06.2023-ж. № 23/11 токтому менен каралган ИТЭИнин куратордук иштеринин жобосунун” негизинде жана ИТЭИнин 2023-ж. 29-июнундагы бекитилген “Сапаттуу окутуу жана тарбиялоо” программасынын жыйынтыгын чыгаруу жана ушул жобонун негизинде эң мыкты тайпаны аныктоо максатында түзүлдү.

2. “Эң мыкты тайпа” мелдешинин негизги критерийлери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тайпанын сабактарга катышуусу;
- тайпанын академиялык жетишүүсү;
- тайпанын окуу акысын төлөө боюнча көрсөткүчү;
- тайпанын коомдук-массалык иш-чараларга катышуусу;
- тайпадагы студенттердин санынын туруктуулугу;

3. **Критерийлердин мазмуну:**

- “Тайпанын сабактарга катышуусу” – тайпадагы студенттердин саны ИТЭИнин окуу бөлүмү тарабынан берилген маалымат менен такталат. Тайпадагы студенттердин сабактарга катышуусу күн сайын текшерилет жана ар бир айдын аягында окуу бөлүмүнүн методисти тарабынан маалымат даярдалат. Маалыматтын тууралыгына жана тактыгына окуу бөлүмүнүн инспектору, тайпанын куратору жана старостасы жооптуу. Жүйөлүү себептер менен (ооруп калса - тактама, жооп сураса - окутуучулардын макулдугу менен) келбеген студенттердин маалыматы такталгандан кийин гана катышуу боюнча тайпалык көрсөткүчкө кошулат. Тайпадагы студенттердин сабактарга катышуусу, жогоруда белгилегендей, ар бир айдын аягында “%” чыгаруу менен жүргүзүлөт.
- “Тайпанын академиялык жетишүүсү”- тайпадагы студенттердин академиялык жетишүүсү окуу жылы ичиндеги I жана II-семестрлердеги жетишүүлөр боюнча чыгарылат. Анда студенттердин абсолюттук жана сапаттык көрсөткүчтөрү эске алынат. Жыйынтык “%” чыгаруу менен аныкталат;
- “Тайпанын окуу акысын төлөө боюнча көрсөткүчү”- окуу акысы боюнча көрсөткүч ИТЭИнин эсепканасы берген маалыматтын негизинде чыгарылат. Окуу акысы ар бир семестрдин алдында 50% же андан жогору төлөгөн студенттерге сессияга кирүү уруксаты менен коштолот. Сессияга уруксат алуу факультеттин окуу бөлүмү тарабынан көзөмөлдөнүп, факультеттин деканы тарабынан уруксат берилет. Жыйынтык тайпанын окуу акысын төлөө боюнча “%” чыгаруу менен аныкталат.
- “Тайпанын коомдук-массалык иш-чараларга катышуусу”- тайпанын бул көрсөткүчүнө – анын коомдук-массалык иштерге активдүү катышуусу, студенттердин чыгармачылыгын колдоо, социалдык маселелерин кароо сыяктуу маселелер кирет. Тайпа сыйланган Ардак грамоталардын, дипломдордун ж.б. баалуу сыйлыктардын саны менен бул көрсөткүчтүн жыйынтыгы чыгарылат.
- “Тайпадагы студенттердин санынын туруктуулугу”- бул көрсөткүчтө тайпадагы студенттердин саны окуу жылы (сентябрдан-май айына чейин) ичинде туруктуу сакталышы жана көбөйүшү каралат. Тайпада бекитилген студенттердин санынан сырткары, тайпага тартылган ар бир студентке %-к чен коюлат. Мисалы, ИПД-1-22 тайпасында 12 студент бар, демек, ар бир студентке 8,3% чен туура келет. Эгерде тайпага бир студент которулса, анда ал 8% түзөт да, тайпанын көрсөткүчү 108%



катары каралат, б.а. %-к өсүү болот. Ошондой эле, тайпадан башка жакка студенттер которулуп кетсе, анда жогорудагы %-к чен тайпанын көрсөткүчүнөн кемитилет.

#### 4. Мелдештин критерийлерин баалоо шкаласы:

№	КРИТЕРИЙЛЕР									
	Тайпанын сабактарга катышуусу		Тайпанын академиялык жетишүүсү		Тайпанын сапаттык жетишүүсү		Тайпанын окуу акысын төгүү боюнча көрсөткүчү			
							I-семестр		II-семестр	
	%	баллы	%	баллы	%	баллы	%	баллы	%	баллы
1.	50-69	2	50-69	2	50-69	2	10-29	2	50-69	2
2.	70-79	3	70-79	3	70-79	3	30-39	3	70-79	3
3.	80-89	4	80-89	4	80-89	4	40-49	4	80-89	4
4.	90-100	5	90-100	5	90-100	5	50- андан жогору	5	90-100	5

№	КРИТЕРИЙЛЕР				
	Тайпанын коомдук-массалык иш-чараларга катышуусу				
	Коомдук-массалык иштерге активдүү катышып алган сыйлыктары (Ардак грамоталар, дипломдор ж.б.)				
	Дипломдор	Баллы	Ардак грамоталар	Баллы	Кафедралардан берилген маалыматтар факультеттин тарбиялык иштер боюнча декандын орун басарынын маалыматы менен дал келиши керек
1.	ИТЭИнин деңгээлинде	0,1	ИТЭИнин деңгээлинде	0,3	
2.	Шаардык деңгээлде	0,2	Шаардык деңгээлде	0,5	
3.	Областтык деңгээлде	0,3	Областтык деңгээлде	1	
4.	Республикалык деңгээлде	0,4	Республикалык деңгээлде	1,5	

#### 5. Мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо тартиби:

Мелдештеги бардык көрсөткүчтөр такталып, аныкталгандан кийин төмөнкүдөй сыйлоо тартиби каралат:

I. Окуу жылдын I-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча:

**1-орун үчүн** – 5000 (беш миң) сом;

**2-орун үчүн** - 3000 (үч миң) сом;

**3-орун үчүн** - 2000 (эки миң) сом каралат.

II. Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча:

**1-орун үчүн** – I-даражадагы диплом жана тайпанын эс алуусу үчүн жолдомо (ИТЭИнин администрациясы тарабынан аныкталат). Тайпанын куратору кошумча материалдык (2000 сом) сыйлыкка ээ болот;



**2-орун үчүн** – II-даражадагы диплом жана (3000 сом) өлчөмүндө материалдык сыйлык. Тайпанын кураторуна кошумча материалдык (1500 сом) сыйлык каралат;

**3-орун үчүн** – III-даражадагы диплом жана (2000 сом) өлчөмүндө материалдык сыйлык. Тайпанын кураторуна кошумча материалдык (1000 сом) сыйлык каралат.

6. Мелдештин жүрүшүндө начар көрсөткүчтөр катары жогорудагы критерийлерден 50% чейинки көрсөткүчтөргө ээ болгон тайпалар эсептелет. Мындай көрсөткүчтөр менен чыккан тайпалардын кураторлоруна I-семестрдин жыйынтыгы боюнча административдик чара катары “Эскертүү” берилет. Эгерде бул көрсөткүчтөр оңолбосо, анда II-семестрдин жыйынтыгы менен “Сөгүш жарыяланат” жана анын куратордук иши боюнча маселе ИТЭИнин административдик кеңешинде талкууга алынып, тиешелүү чечимдер чыгарылат.
7. “Эң мыкты тайпа” мелдешинин жобосу күндүзгү окуу бөлүмүндөгү бүтүрүүчү тайпаларына жана сырттан-дистанттык окуу бөлүмүндөгү тайпаларга каралбайт.
8. Мелдештин жыйынтыгын чыгаруу үчүн ИТЭИнин ректорунун буйругу менен атайын комиссия түзүлөт.
9. ИТЭИнин “Эң мыкты тайпа” мелдешинин жобосу ИТЭИнин Окумуштуулар Кеңешинде каралып, институттун ректору тарабынан бекитилет.

